



Курт 92  
бюл

СБО



УДК 087.5

ББК 92

Б 20

Түзүүчү А. Орозова

Б 20    **Америка кошмо штаттары:** Балдар энциклопедиясы/ Түз. А. Орозова; Котор. Р. ;– Б.: Кутаалам, 2017 – 48 б.: сүр. кырг.

ISBN 978-9967-28-353-4

АКШ – маданий мурасы бай жана кызыктуу тарыхка ээ болгон өлкө. Ал узак убакыт калыптануу жолун өтүп, дүйнөдө чон сый-урматка ээ болду. Америка дүйнөгө таанымал улуу жана таланттуу инсандарга бай: алсак, Авраам Линкольн, Марк Твен, Уолтер Дисней, Мартин Лютера Кинг жана башкалар. Бул өлкөдө көптөгөн маданияттар, улуттар, менталитеттер аралашып кетти. Бүгүнкү күндө АКШ- экономикасы өркүндөп жаткан өлкө. Бул китеpte АКШ жөнүндө кызыктуу маалыматтар-архитектуралык эстеликтеринен тартып улуттук тамак-аштарына чейин чогулган.

Б 4802060000-17

ISBN 978-9967-28-353-4

УДК 087.5

ББК 92

© «Кутаалам» ЖЧК, 2017

# МАЗМУНУ

КИРИШҮҮ 4

АМЕРИКА КОШМО ШТАТТАРЫНЫН ТАРЫХЫ 5

АКШЫН МАМЛЕКЕТТИК ТҮЗÜЛÜШҮ 7

АКШЫН КАЛКЫ 8

АКШЫН СИМВОЛДОРУ 10

ӨЛКӨНҮН АЙМАГЫ 12

РЕЛЬЕФ. КЛИМАТЫ 13

ЖАРАТЫЛЫШЫ 16

ӨСҮМДҮКТӨР ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮ 22

ЭКОНОМИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 26

МАДАНИЯТЫ 31


ТУРИЗМ 36

АТАКТУУ АЖАЙЫП ЖЕРЛЕРИ 38

МАЙРАМДАРЫ 44

ТАМАК-АШЫ 46





## КИРИШҮҮ

Көз мелжиген мейкиндикти ээлеген, бүтүндөй 6 алкакка созулган аймакта, 50 Америка кошмо штаттары жана эсепсиз шаарлар жайгашкан.

Эркиндик статуясы, Эмпайр стеййт, Голливуд жазуусу бар белгилүү тактай, Лас-Вегастын неондук жарыктары, Ак үйдөгү Алтын дарбазалар дүйнө жүзүнө мурдатай эле белгилүү. Ушулар сыйктуу эле американлык бренддер да таанымал, алсак Google, Apple, Disney, Coca-cola жана башка корпорациялар.

Көпчүлүк туристтер Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Лос -Анджелес жана Сан Франциско сыйктуу белгилүү мегаполистерге саякатка чыгууга жана жергиликтүү кооз жерлерди көрүү үчүн келишет, Америка-бираңчиден кооз жана таң калаарлык пейзаждары менен өзгөчөлөнөт.

Америка Кошмо Штаттары – дүйнөдөгү эң ири державалардын бири. Географиялык жактан ыңгайлу жайгашуусу экономиканын жана туризм тармактарынын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.

Бир эле өлкөдө Каскаддарды камтыган аскалуу тоолор, түштүк-батыш тараптагы чоң жана мифтик чөлдүү ландшафттар, Техас жана Канзастын чексиз түздүктөрү, Флориданын тропикалык пляждары, Калифорниянын секвойялары, Жаңы Англия-

нын эч ким колу тийбegen айылдары сыйктуу кооз жерлер жайгашкан.

Өлкөнүн кеңдиги анын калкынын көп улуттуулугун айгинелеп турат. Америка-бул эркин мамлекет. Көпчүлүк дүйнөгө таанымал болгон инсандар америка жараны болгону менен сыймыктанса болот. Бул тизмеге Авраам Линкольн, Марк Твен, Ч. Чаплин, Уолт Дисней, Луи Армстронг, Мартин Лютер Кинг, Элвис Пресли, Мохаммед Али, Майкл Джексон, Майкл Джордан ж. б. Бул инсандар дүйнөнү өзүнүн жетишкендиктери менен таң калтырып келишкен.

АКШ-көп улуттуу өлкө. Ирланд американлык, италиялык американлык, афроамериканлыктар, кытайлыктар, латиноамериканлыктар бар. Ушул улуттардын баарын американлык кыял бириктиреет.

Америка-иммигранттардын улуту болгондуктан өлкөнүн маданиятында кандайдыр бир так калтырды. Чет өлкөдөн келген адамдарга жыш толгон. АКШда жергиликтүү американлыктар аз, АКШнын европалык тамырлары тээ 1500-жылдан бери созулуп келе жатканын баса белгилей кетсе болот.

АКШ – ар кандай салттардын, маданияттардын, кооз архитектураларын, компьютер жана маалымат тармагында чоң жетишкендиктерге ээ болгон өлкө.

## АМЕРИКА КОШМО ШТАТТАРЫНЫН ТАРЫХЫ

Азыркы Американын территориясына биринчи көчүп келгендер мындан 10–15 миң жыл мурда Аляска тонуп турган Берингов кысыгы аркылуу келишкен. Байыртан эле бул материикте бири-бири менен байланышы жок уруулар жашап келген, ал эми биздин доордун XI кылымында Түндүк Американын жээктөрүнен скандинавиялык дениз сүзүүчү **Лейф Эриксон** келип түшкөн. Материикте жүзүмдөрдүн аябай көп өсөндүгүнөн ал материикти Винланд деп атаган.

XV кылымдын аягында (1492-жыл) дениз сүзүүчү **Христофор Колумб** тарабынан бул континент Карип бассейнинде табылган. Белгисиз материикти Европа олкөлөрү Испания андан кийин Улуу Британия изилдешип колониялаштыра башташкан. АКШнын тарыхы ушул окуялардан башталат.

Континенттин жергиликтүү (аборигендер) эли үчүн колониялаштыруу катастрофага айланган. Европа элинин келиши менен жергиликтүү калктын маданияты жана жашоо образы аргасыз кыйроого учурай баштады.

Сан-Августин шаары европалыктардын алгачкы түзүлгөн шаары болду (1565-жыл). Биринчи туруктуу Англия колониясы 1607-жылы түзүлгөн. Ал эми бир нече жылдан кийин Плимут колониясын түзүшкөн пуритандар келишкен.

XVIII кылымда колонисттер европанын ар-кайсы олкөлөрүнөн келе башташкан. Ал мезгилде Англиялыктар Атлантика жээктөрүнде 13 колония түзгөнгө жетишкен эле. Американын түндүк аймагын, башкача айтканда Канаданы француздар башкарып турушкан, алар менен англиялыктар көп убакытка чейин чек ара маселелери боюнча кас-




1492-жылы дениз сүзүүчүсү Христофор Колумб тарабынан Карип бассейнинде континент табылат.

ташып келишкен. Кылымдын аяғында Англиялыктар бүт континентti көзө-мөлдөөгө алышкан.

1776-жылы бириңчи АКШ Президенти Дж. Вашингтондун башкаруу мезгилинде чоң маанилүү окуя болду, тагыраак айтканда көз карандысыздык Декларациясына кол коюлду. Бул документтин негизги автору Т. Джэфферсон болгон.

1776-жылдан 1865-жылга чейинки аралыкта Америка конфедерациясы континенттин батышын жана түштүгүн өзүнө кошуп, баштапкы 13 штаттан 36 штатка чейин көбөйтүшкөн. Техас, Орегон жана Нью-Мексико шаарларына ээ болду. Ушул эле мезгилде кулчулукту жоую маселесинде көз караштардын дал келбестигинен, өлкө Түштүк жана Түндүк бөлүнүүсүнө дуушар болду. Бул маселени АКШнын 16-президенти А. Линкольн жөнгө салды.

Гражданыйк согуш (1861–1865 жж.) кулчулукка чекит кооп, бүт штаттарды бир бүтүндүккө бириктирди. Бир нече



Абраам Линкольн

жылдан кийин Кошмо Штаттар алдыңкы индустриялык державалардын бири болуп чыга келди.

ХХ кылымдын башында бириңчи дүйнөлүк согуш башталды. Президент В. Вильсон нейтралитет сактоого канчалык аракет жасаса да, 1917-жылы Кошмо Штаттар согушка катышууга аргасыз болушту. 1929-жылы Фондулук базар қулаг, өлкөдө 10 жылга созулган Улуу депрессия башталды. Бул экономикалык кризис бүт дүйнөнү капитады, айрыкча АКШ, Канада жана Европа өлкөлөрү көбүрөөк жапа чекти.

1939-жылы Европада дагы бир согуш от алды, Экинчи дүйнөлүк согуш башталды. АКШ дагы өзүнүн нейтралитетин жарыялады, бирок 1941-жылы Перл-Харбор базасы талкалангандан кийин Японияга жана анын союздаштарына каршы согушка чыгышты. Согуштан кийинки мезгилде Советтер Союзы менен болгон мамиледе чыңалуу байкалып турган. Бул «Кансыз согуш» деп аталган.

1950-жылдарга АКШ алтындын дүйнөлүк корунун жарымына ээ болгонго жетиши, ошондой эле дүйнөнүн 1/3 бөлүгүнө экономикалык жана саясий көзөмөл тургузду.

1969-жылы бириңчи жолу Н. Армстронг бортунда космостук корабль Айга учкан.



АКШдагы жарандык согуш. «Янкилердин» «Джоннилерге» карши болуусу.

## АКШНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТҮЗҮЛҮШҮ

АКШНЫН мамлекеттік түзүлүш формасы боюнча 50 штатты бириктирип турған федерация болуп эсептелет. Мамлекеттін курамына ошондой эле Колумбия Федералдық округу (б.а. АКШ борбору – Вашингтон шаары), бир канча өзүн өзү башкарған аралдардын (Гуам, Вирджиния аралдары ж.б.) территориялары жана «өз әркін менен кошулған мамлекет» деген статусу бар Пуэрто-Рико киред. Ар бир штаттың өзүнүн Конституциясы, өздөрүнүн мыйзам чыгаруу жана аткаруу органдар бийлиги, шайланған губернатору, ошондой эле символикалары бар. Ар бир штаттың өзүнүн территориясы бар, бирок баары биригит АКШНЫН территориясын түзөт жана аны АКШ Конгресси башкарат. 1787-жылдын Конституциясы боюнча мыйзам чыгаруу бийлиги эки палатадан турған (эл өкүлдөр палатасы жана сенат) АКШ Конгрессине баш ииет. Жогорку мыйзам чыгаруу органы бул конгресс (эл өкүлдөр палатасы жана сенат) болуп эсептелет.

АКШНЫН бийлигинин башчысы болуп, төрт жылга шайланған Президент эсептелет. **АКШ Президенти** АКШНЫН Башкы колбашчысы да болот.

АКШНЫН борбору – Вашингтон шаары. Борбордун атын биринчи Президент

Джордж Вашингтон койгон. Шаар борбор катары 1800-жылы өлкөнүн борбору катары жарыяланган. Алгач бул шаар Мэриленд жана Виргиния штаттарынын терриорияларында жайгашкан, бирок кийинчөрээк шаардын терриориясын өзүнчө автономдук облус кылыш бөлүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошентип көз карандысыз Колумбия округу пайда болгон.

Шаардын борбору болуп 1800-жылдан бери өлкөнүн конгресси отурған Капитолий имараты эсептелет. 1812-жылы эгемендүүлүктүн символу болуп эсептелген имарат Англия жоокерлері тарабынан толугу менен кыйроого учуралган. Бүгүнкү күндө шаарда 600 мингे жакын, башкаруу

Вашингтон – АКШНЫН борбору. Ал шаар биринчи президент Джордж Вашингтондун ысмына коюлган. Шаар 1800-жылы өлкөнүн борбору болуп калган. Эң алгач шаар Мэриленд жана Виргиния штаттарынын терриориясында жайгашып, кийинчөрээк шаардын терриориясын өзүнчө автономдук областка бөлүп – Калифорния шаары пайда болгон.



Капитолий

## АКШНЫН КАЛКЫ

Дүйнөдө Кытайдан жана Индиядан кийинки үчүнчү көрсөткүчкө ээ болгон АКШнын көнүри территориясында 325 миллионго жакын адам жашайт.

АКШнын калкынын калыптыншына түздөн түз иммиграция таасирин тийгизди. Откөн кылымдын аягына чейин негизинен Батыш жана Чыгыш Европадан көчүп келгендер болгон. Акыркы жылдарда Латын Америкадан жана Азиядан көчүп келгендердин саны көбүрөөк болууда.

Азыркы кездеги АКШнын калкынын негизги бөлүгү Европадан (негизинен Батыш Европадан) жана Африкадан көчүп келгендердин тукумдарынан турат. АКШда Европа тегинен жаралган американалыктар жалпы калкынын 83,4%ын, африкалыктар – 12,4%, тынч океан аралдарынын жашоочулары азияттар – 3,3%, ал эми американалык индеецтер (алеуттар, эскимостор, гавеецтер, индеецтер) 1% түзөт.

Европалыктар колониялаштыруу мезгилиниде АКШнын территориясында жалпы саны 2–3 миллионго жеткен, 200 дөн ашык тилде сүйлөшкөн, 400гө жакын индеецтердин уруулары жашаган. АКШнын азыркы резервацияларында жашаган индеецтердин саны 1,5 миллиондон ашпайт.

Калктын орто жыштыгынын көрсөткүчү боюнча, АКШ экономикасы бай өлкөлөрдөн бир топ артта турат ( $1 \text{ км}^2$ ка 32 киши). Бирок калк территорияда бирдей жайгашкан эмес. Калктын 70%, жалпы территориянын 12% аятында жашап келишет. Айрыкча деңиздин жанындагы жана тоолуу штаттарда 1  $\text{км}^2$



Навахо уруусунун индеецтери



Афроамерикалыктар



Көз карандысыздык майрамын белгилөөдө

Европалық колонизацияның баштальшында АКШның территориясында болжол менен 200 тилде сүйлөгөн, калкынын саны 2–3 млн 400дөй индей уруулары болгон. Азыркы мезгилдеги АКШның резервациясында жашаган индеецтердин калкынын саны 1,5 млн-дан ашпайт.

Аяңтка 350дөн 2–3 кишиге чейин чоң айырмачылыктар бар. Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Флорида штаттарында калк аябай жыш жайгашкан. АКШның үч негизги экономикалық алдыңғы райондорунда, АКШның жарым калкы жашайт.

АКШ дүйнөдөгү ири урбанизацияланган өлкөлөрдүн бири (жалпы калктын 75% шаарларда жашашат). АКШда 10 миң шаар бар жана алардын сегизи - миллионер шаарлар.

Расмий светтик Американың диний курамы төмөндөгүдөй: калктын 51,3% протестанттар, 24%га жакыны католиктер, 0,7% - буддисттер, 1,7% мормон жашоочулары, 1,7% - иудейлер, 1,6% - баш-

ка конфессиялардагы христиандар, 0,6% - мусулмандар, 2,5% - диний көз карашы текталбаган калктар. Ал эми атеисттер АКШда 4% түзөт.

Эң кенири тараган тил, англис тили болуп саналат. Бирок англис тили өлкөнүн бардык территорииясында расмий тил катары эсептелбейт, 28 штатта гана расмий статуска ээ. Өлкөдө англис тилинен башка испан, кытай, француз жана бир канча тилдер кенири тараган. Америкалыктар 322 тилде жана диалектиде сүйлөшөт, ушундан улам «Тилдер көп – Америка бирөө» деген улуттук макал келип чыккан. АКШның штаттары өздөрүнүн тилине мүнөздүү диалектилер, салттары, көнүмүш жашоолору менен бири-биринен айырмаланышат.

АКШ – дүйнөдөгү эң эле урбандалган өлкөнүн бири (75%-шаардын жашоочулары). АКШда 10 000ден ашун шаар орун алган, алардын 8 шаары миллионер деген атка конгон.



Бійык патріктін чиркеөсү. АКШ.Нью Йорк

## АКШНЫН СИМВОЛДОРУ



Американын желеги

Башка өлкөлөрдөй эле АКШнын да улуттук символдору бар. АКШнын улуттук символдору бул: жол-жол болгон сзыктары бар жана жылдыздары менен таанымал АКШнын улуттук желеги, ак баштуу суу бүркүтү жайгашкан герби, ошондой эле мамлекеттик гимни.

### Америка желеги

Америка желеги дүйнөгө эң таанымал символдордун бири. Америка желегин көбүнчө «жылдыздар жана сзыктар» деп аташат, кээде «эски атак-данк» деп коюшат. Ал улуттун очогүүсүн символдоо турат. Желекте 13 горизонталдык сзыктар бар, алардын 7 си кызыл түстө, 6 си ак түстө келет. Бул сзыктар алгачкы 13 штатты чагылдырат: Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавэр, Мериленд, Виргиния, Түндүк Каролина, Түштүк Каролина, Джорджия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, жана Пенсильвания.

Желектин үстүңкү сол бурчунда көгүш 50 даана ак жылдызчалар бар, алардын санын билдириш. Желектеги көк түс лоялдуулукту, берилген-

дикти, адилеттүүлүктү, акыйкатты; кызыл түс – эрдикти, аракетчилдикти, умтуулуну; ак түс – тазалыкты жана моралдык негизди билдириш. Жылдыздар – эгемендүүлүктүн символу.

Дж. Вашингтон желек тууралуу трактаттарынын биринде: «Асмандан жылдыздарды алдык; кызыл түс - биз кай жактан келгендикти билдириш; кызыл түстөгү ак сзыктар ал жактан ажыраганды, ал эми сзыктар кийинки жаңы муундардын эркиндигин даңазалайт» деген.

АКШнын желеги мамлекетке жаңы штат кошуулган сайын жаңы жылдыз кошуулуп өзгөрүп турат. Акыркы жолу 1950-жылдын аягында Гавайи менен Аляскага штат статусун бергенде өзгөргөн. Президенттин атына жылдыздарды жайгаштыруу тууралуу 1500 дөн ашык сунуштар келип түшкөн, бирок аягында 18 жашар Роберт Хафттын варианты кабыл алышкан.

### АКШНЫН ГЕРБИ

АКШнын гербин англий тилинен сөзмө сөз көтөргөндо – АКШнын чоң мөөрү деп аталат. Аны АКШнын өкмөтү чы-

гарган документтердин нускасын тастыктоо учун колдонушат. Ал дайыма АКШнын Мамлекеттик катчысында сакталат.

1776-жылдын 4-июлунда Бенджамин Франклин, Джон Adams жана Томас Джефферсонго АКШ мөөрүн иштеп чыгуу маселеси коюлган. Конституциялык жыйындын делегаттары эмблема жана улуттук герб, чоң үмүттөр менен келечеке умтулган улуттун эгемендүүлүгүн жана элдин эркиндигин белгилөө керек деп эсептешти. Гербдин (Чоң мөөрдүн) дизайны 6 жылдан кийин 1782-жылы 20-июлода бекитилген.



АКШнын герби

Азыркы мезгилде америка герби төмөнкү көрүнүшкө ээ: гербдин бетинде(аверсинде) 13 зйтуну жана 13 жалбырагы бар зйтун бутагы жана 13 жебени кармаган ак баштуу суу бүркүтү тартылган. Суу бүркүтүнүн башы зйтун бутагы жакка карат турат, бул АКШнын тынчтыкка умтулусун айгинелейт. Тумшугундагы лента «көпчүлүктөн - биримдик» деген жазуу бар. Бул АКШнын девизи болуп саналат. Суу бүркүтүнүн башынын үстүндө 6 аяктуу жылдызды түзгөн 13 жылдыз бар. Күштүн төшүндө калкан бар. Ал калканда он үч кызыл жана ак түстөгү сыйыктар жана көк фондо элүү жылдыз бар. Он үч – бул АКШнын курамына биринчилерден болуп киргөн штаттарды билдириет.

Арткы бетинде (реверсинде) он үч катмардан турган бүтө элек пирамиданын сүрөтү чагылдырылган. Анын чокусуда байыркы египеттиктер үч бурчтуктун ичине көздүн сүрөтүн чагылдыргандай

элес калтырышкан. Пирамиданын үстүндө дагы бир девиз бар: «Ал биздин баштай тургандарыбызды колдойт». Ал эми пирамиданын астында АКШнын негизделген күнү – 1776-жыл, рим цифралары менен MDCCLXXVI деп жазылган, жана андан сырткары түрүлгөн кагазда «Жаны тартип кылымдарга» деген жазуу бар.

### АКШнын гимни


Дүйнөдө эң таанымал гимн бул АКШнын гимни. Гимндин жарапуу тарыхына 1812–1814-жылдары Америка менен Англиянын ортосундагы согуштун ролу чоң болгон. 1814-жылы Френсис Скот Ки жазган патриоттук ыр 1931-жылы АКШнын Конгресси тараабынан Мамлекеттик гимн катары кабыл алынган.

Эң таң калыштуусу, Гимндин сөздөрү британиялыктардын дасторкон үстүндө ырдалчу ырынын музыкасына коюлган. Кийинчөрөк, бул ырдын музыкасы 1766-жылы музыка изилдөөчү жана ырчы Джон Страффорд Смит жазгандыгы аныкталды. Кээ бир далилдер боюнча Ки Балтимордо өзүнүн аялынын туугандарына бул ырды көрсөтөт, алар болсо «Макгенри фортун коргоо» деген ат менен баракчаларды дарроо басып чыгарышып шаарга таратышат. Эки жумадан кийин бул ырды газеталар басып чыгарышкан. Тез аранын ичинде белгилүү болуп, анын атын «Жылдыздуу туу» деп алмаштырышкан.

Кинин идеясыбы же анын туугандарыныкыбы ушул мезгилге чейин белгисиз, бирок «Асмандаагы анакреон» деп аталган музыканы баракчаларга басып чыгарышкандан кийин, АКШнын гимнин дал ушул музыкага салып ушул күнгө дейре ырдан келишет.

Президент Рузвельттин 1935-жылдын 2-июлундагы актысынын негизинде «АКШнын чоң мөөрүнүн» сүрөтүн 1 доллардык банкнотанын бетине түшүрүшкөн. Бүгүнкү күнде да АКШнын чоң мөөрүнүн арткы бет (реверс) сүрөтү банкнотанын сол жагында, ал эми он жагында мөөрдүн бет (аверс) жагы чагылдырылган.

## ӨЛКӨНҮН АЙМАГЫ



Америка Кошмо Штаттары Түндүк Америка континентинде жайгашкан. АКШнын аянытты болжол менен 9,4 млн км<sup>2</sup> барабар. Бул мамлекеттин аймагы чондугу боюнча дүйнөдө төртүнчү орунда турат. АКШнын экономикалык-географиялык абалы чыгышта жана батышта кенен жайгашкан (12 мин км) дөнз жәэктери менен пайдалуу.

48 штат тыгыз жайгашып, 2 штат өздөрүнчө жайгашкан. Аляска 1958-жылы, Гавай аралдары 1959-жылы штат статусуна ээ болушкан. Андан сырткары АКШга Кариб денизиндеги Виргиния жана Пуэрто-Рико аралдары, Тынч океандагы Чыгыш Самоа, Гуам жана

Род-Айленд АКШнын эң кичинекей штаты: «Род-Айленд штаты жана Прovidенстин плантациялары» (Rhode Island and Providence Plantations) деп аталып, аты эң узак айтылган штат болуп эсептелинет.

Микронезия аралдары (БУУнун карама-гындағы территория), ошондой эле Уэйк жана Мидуэй тынч океандык атоллдору карайт.

Аляска (1,5 млн. км<sup>2</sup>) – АКШнын 49-штаты. Түндүк Американын четки түндүк-батышын ээлеп турат жана Россиянын түндүк-чыгышынан Беринг кысыгы бөлүп турат. Гавай аралдары – АКШнын 50-штаты, 24 аралдан турган архипелаг (16,7 мин км<sup>2</sup>) Тынч океандын борбордук бөлүгүндө жайгашкан.

Америка Кошмо Штаттарынын аймагы административдүү 6 алкакна бөлүнгөн.

Томас Джефферсон Президент болуп турган кезде 1803-жылы, АКШ Франциядан Луизианадагы чыгыш жағында Миссисиппі дарыясы батышта Аскалуу Тоолор ортосундагы етө чоң аймагын арзан (1 акр 3 центтен) баада сатып алган.

## РЕЛЬЕФ. КЛИМАТЫ

АКШНЫН РЕЛЬЕФИ ЖЕТИШЭЭРЛИК АР ТҮРДҮҮ. ӨЛКӨНҮН ТЕРРИТОРИЯСЫНЫН РЕЛЬЕФИННИН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮН 8 ЗОНАГА БЕЛСӨК БОЛОТ: Атлантикалык ойдуң, Аппалачи, Лаврентиялык дөңсөө, Ички тайпак тоолор, Ички түздүктөр, Аскалуу тоолор, Тоолор арасындагы бөкөө тоолор жана Тынч океандык тоолор.

Аляска жана Гавай штаттарынын рельефтери да ушундай эле ар түрдүү келет.

**Атлантикалык ойдуң** АКШНЫН Атлантика жээктөрийн бойлоп 3,5 минден ашык километрге чейин созулат: Нью-Йорк бухтасынан баштап Мексика чек арасына (андан да ары кетет) чейин Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд, Вирджиния, Түндүк Каролина, Түштүк Каролина, Джордания, Флорида, Теннесси, Кентукки, Алабама, Миссисипи, Луизиана жана Техас шаттарынын территорияларынан өтөт.

Бул область деңиз деңгээлинен 200 метр орто бийиктикте турат. Ойдуң өтө көп бухталар, дарыя дельталары менен болунгөн, территориясында сазга айланган жерлер өтө көп.

**Аппалачи** – АКШНЫН жана Канаданын чыгышында жайгашкан тоолор кура-

мы. Бул тоолор Түндүктөн түштүккө карай Мэн, Вермонт, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Огайо, Мэриленд, Вирджиния, Батыш Вирджиния, Кентукки, Теннесси, Алабама, Джордания, Түндүк Каролина жана Түштүк Каролина штаттарын аралап өтөт.

Тоолордун орто бийиктиги деңиз деңгээлинен 900 метрди түзөт, эң бийик чокусу (Түндүк Каролинадагы Митчелл тоосу) 2037 метрге жетет. Аппалачи тоосу кен байлыктарга өтө бай келет, негизги кени болуп көмүр саналат.

Лаврентиялык дөңсөө – негизги бөлүгү Канаданын территориясында жайгашкан континенттин борборундагы дөңсөө. АКШ да Миннесота, Висконсин жана Мичиган штаттарынын түндүк территорияларын ээлеп турат.

**Лаврентиялык дөңсөөлөрүнүн** бийиктиги 200–400 метрге жетет. Бул жерде кичинекей дарыялар жана көлдөр, жыш жайгашкан токойлор бар. Түштүктө Лаврентиялык дөңсөө ички түздүктөргө өтүп кетет.

**Ички тайпак тоолор** – Аппалачи менен Аска тоолордун ортосундагы жалгыз




Лаврентий дөңсөөсү

чон тоолуу район болуп эсептөлөт. Тайпак тоолор Оклахома, Арканзас жана Миссури штаттарынын территорииларында жайгашкан. Ички тайпак тоолору Озарк бөкөө тоосунан жана Уошибито тоолор курамынан пайда болгон.

**Ички түздүктөр** – АКШнын борборундагы Теннеси бөкөө тоолорун жана ойдуун ошондой эле Кентукки, Огайо, Индиана, Висконсина, Миннесота, Айова, Иллинойс, Миссури, Небраска жана Түштүк Дакота (кээде Борбордук түздүк дешет) ойдуундарын жана түздүктөрүн ошондой эле Улуу түздүктөрүн өзүнө камтыган ири аймак.

Улуу түздүктөр Миссисипиден Аскалуу Тоолорго чейин кецири жайылган жана Монтана, Северная Дакота, Вайоминг, Түштүк Дакота, Небраска, Колорадо, Канзас, Жаңы-Мексико, Оклахома, Техас штаттарынын жерлерин өзүнө камтыйт, андан сырткары Канаданын бир нече провинцияларын да курчап турат.


Бул Улуу түздүктөрдүн чыгыштан батышка чейинки узундугу 800 километрге чейин жетет, ал эми түндүктөн түштүккө



АКШнын Улуу түздүктөрүндө

болгон өлчөмү 3200 километрди түзөт (Канаданы эске алганда).

**Аскалуу тоолор** – АКШ жана Канада аймактарындагы өлчөмдөрү төрт жарым минь километрден ашуун узундуктагы Кордильердин курамындагы тоолор. Аскалуу тоолордун алды Нью-Мексикодон башталат, түндүгүндөгү тоо кыркалары барган сайын бийиктеп, капиталдары Колорадо жана Ютага чейин жетип, көндиги 500 километрди түзөт. Аскалуу тоолордун курамына кирген



Ички тайпак тоолордогу Уошибито тоолору



Колорадо улуттук эстелиги

эн бийик тоолор Колорадо территориясында жайгашкан. Аскалуу тоолордо гейзерлер (кеzek-кезек атырылып чыгып турган ысык булак) жана ысык булактар кездешет, алардын эн белгилүүлөрү Йеллоустоун улуттук сейил багында жайгашкан.

Аскалуу тоолор кен байлыктарга аябай бай келет, көбүнчө жez, алтын, коргошун, молибден, күмүш, вольфрам жана цинктиң корлору.

**Тоолор арасындагы бөксө тоолор –** Чыгышта Аскалуу, батышта Каскад тоолору жана Сьерра Невада тоолору менен чектешип турган АКШнын батыштагы аймагы.

Бул бөксө тоолор Вашингтон, Орегон, Айдахо, Юта, Невада, Калифорния, Аризона жана Колорадо штаттарынын территорияларында жайгашкан. Адатта аны Колумбия бөксө тоолору, Чоң Бассейн жана Колорадо бөксө тоолору деп учкө болуштөт.

**Колумбия бөксө тоолору –** Каскад, Аскалуу тоолордун ортосунан орун алган жана АКШдагы эн чоң Колумбия дарыясы айып еткөн кецири бөксө тоолорго кирет.

Тынч океан тоолору – АКШдагы Тынч океан жээгин бойлоп кеткен катаркатар тоо кыркалары.

Түндүк тарабында Вашингтон штатында Олимп тоолору бар. Алар салыштырмалуу бийик эмес, эн бийик Олимп тоосу дениз деңгээлиниен 2427 метр бийиктикке жет. Олимп тоолорунун батыш тарабындагы эңкейиш, түптүз Тынч океанына түшөт.

## Климат

АКШнын кецири территориясы климаттын бардык түрүнө ээ, арктикалык жана субарктикалык Аляскадан баштап, тропикалык Гаваи аралдары, Калифорния жана Флорида менен аяктайт. Өлкөнүн территориясы климатка жараша шарттуу түрдө Чыгыш жана Батыш областтарына болунет.

Чыгыш областынын климаты Мексика булуунун таасиринен улам жетишшээрлик нымдуу келет. Температуралын термелип өзгөрүүсү, жер бетинин бийиктигине эмес кендигине көз каранды. Секирикисиз жай салмак менен түштүктөн түндүкке карай төмөндөйт. Ошондуктан түндүктө жай мезгили жылуу жана кыска, ал эми кыш узак жана суук болот. Түштүктө жай узак жана ысык болуп, кыш кыска жана жумшак болот.

Батыш областында тоолор көп болгондуктан жаан-чачындын саны бул территорияда ар кандай болот. Температуралын өзгөрүүсүнө бийиктик да кеңдик да таасирин тийгизет. Океанга жакын жайгашкан аймактарда климат жумшагыраак болот. Тоолорунун чокуларынан кар кетпейт, ошол эле убакта түштүк чөлдөрүндө жылдын ысык мезгили өкүм сүрөт.

Январь айынын температурасы Аляскада  $-25^{\circ}\text{С}$ дан башталат, Флорида районунда  $+25^{\circ}\text{С}$ га чейин болот. Батышта июль айынын орточа температурасы  $+14^{\circ}\text{С}$ дан  $+22^{\circ}\text{С}$ га чейин, ал эми чыгышта  $+14^{\circ}\text{С}$ дан  $+22^{\circ}\text{С}$ га чейин болот.

## ЖАРАТЫЛЫШЫ


АКШНЫН ЖАРАТЫЛЫШЫ кооз жана ар түрдүү. АКШ тайгаларга, тропикалык жана дайым жашыл токойлорго, токойлууталааларга, чөлдөргө, саванналарга ж.б.у.с. етө бай келет.

Бүгүнкү күндө таң калаарлык жаратылыш объектилерин жана жаныбарлар дүйнөсүнүн түрлөрүн, 400гө жакын өзгөчө коруктарды көздештиreibиз. Алардын баарынын өзүнчө өзгөчөлүгү менен айырмаланган өсүмдүктөрү бар, ал эми кооздугун сүрөттөп бүтпөйсүн. Ар бир улуттук сейил багы өлкөнүн сыймыгы болуп саналат.

**Атактуу Йеллоустоун** – бул Америкадагы эл эң көп келген ири улуттук сейил багы болуп эсептелет. АКШНЫН Вайоминг, Айдахо жана Монтана штаттарында жайгашкан. Ал өзүнүн көптөгөн гейзерлери, геотермалдык булактары, укмуштуу шаркыратмалары, флорасы аябай бай келген жана таң калаарлык ландшафты менен дүйнөгө белгилүү. Бул биос-

фералык корук дүйнөдө биринчи болуп улуттук сейил багы статусун алган (1872 ж), андан сырткары ЮНЕСКОнун тизмесине кирген.

Бул коруктун орчуундуу бөлүгү көрмөттүү Аскалуу тоолор курчап турган Йеллоустоун бөкөө тоосунан орун алган. Бул сейил бакта мындан 630 мин жыл мурда байыркы эн коркунучтуу вулкандын жер бетине атып чыгуусунун себебинен пайда болгон. Эбегейиз сондай вулкан кальдерасы, Йеллоустоун супервулканы деген атка бекеринен коюлбаса керек. Улуттук сейил бактын 5% дарыялардан жана көлдөрдөн турат. Көлдөрдүн эн чоңу Йеллоустоун, аятын 350 км<sup>2</sup> ашыгыраак, ал эми терендиги 110 метрден өтөт. Бул сейил бакта 280гэ жакын шаркыратмалар бар, алардын эң бийик шаркыратмасы 95 метрди түзгөн «Төмөнкү шаркыратма» эсептелет. Көптөгөн кылымдар ичинде Йеллоустоун дарыялары 2 каньонду пайда



Йеллоустоун көлү



АКШдагы Гранд Каньон улуттук сейил багы


кылды. Алардын ичинен Гранд Каньону 270 метр терендикте.

Бүгүнкү күндө Йеллоустоунда дуулдаган вулкандык активдүүлүк уланууда. Бул жерде тез-тез жер титирөөлөр байкалып турат жана жаны вулканга мүнөздүү конустардын пайда болуп туруусу да байкалат. Дүйнөдөгү ысык суулардын корунун жарымы сейил бактын территориясында экени белгилүү, ошондой эле биздин планетада кездешкен гейзерлердин үчтөн бир бөлүгү да дал ушул жерде жайгашкан.

**Гранд-Каньон** Аризона штатындағы Колорадо бөксө тоолорунун территориясынан орун алган. Качандыр бир мезгилде Колорадо дарыясы каньондун капиталдарына таң калыштуу жана укмуштуудай оймо-сүрөттөрдү калтырган жана дал ошол себептен дүйнөгө атактуу болгон. Капчыгайдын түбү кадимки эле Мексиканын ландшафтына окошо кактустары, агавалары, юккалары бар жер, ейдөрөөк көтөрүлсөк өсүмдүктөр эмендерге (дуб), кайындарга жана талдарга айланат. Ал эми эн үстүндөгү жер бетин кызыл карагайлар, арчалар кооздоп турат. Faunanын өтө эле

сейрек кездешүүчү түрлөрү да бар. Гранд-Каньон АКШдагы эң көп туристтер келчү жай болуп саналат. Жылына 2 миллиондон ашык адам бул жердин кооздугун көрүүгө келишет. Айрыкча, туристтердин көнүлүн Колорадо дарыясы бурат. Гранд-Каньон абдан чоң жер, ал эми анын качан пайда болгонун элестетүү да кыйын: 6 миллион жылдардын аралыгында түзүлгөн, капиталындағы кээ бир таштарыга 2 миллиард жыл беришет.

**Монументтер ореөнү** Аризона жана Юта штаттарынын чегинде жай-



Монументтер ореөнүн таш гиганттары


С60

ОШСКАЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ДЕТСКАЯ

БИБЛЮТЕКА




Монументтердин өрөөнү



Навахо өрөөнүнүн индеэци

гашкан. АКШын символдорунун бири болуп эсептелет. Бул жерде кайталанғыс формадагы укмуштуу аскалардан турган навахо деп аталган индеецтердин уруусунун резервациялары жайгашкан. Кээ бир индеецтер электр жарық жана суу түтүктөрү жок, Монументтер өрөөнүнүн территориясында өздөрүнүн илгерки үрпадаттарын сактап жашап келишет. Көп аскалардын аттары бар (Чыгыш Варежка, Три Сестры ж.б.). Алар чындыгында эле сөлөкөттөрү менен эле таң калтырат. Белгилүү фильмдердин көбү аны менен



Монументтер өрөөнүнө жол



Гавай вулканы улуттук сейил багы


бирге вестерн жанрындагы фильмдер, Монументтер өрөөнүнүн кооз жерлеринде тартылган. Мындай кооз табият көрүнүштерү дүйнөдө башка жерлерде кездешпейт. Монолиттүү чоң таштар, бөксо тоолор жана ээн талаалар сиздин ан-сезимицизге ковбойлордун ар кандай укмуштуу окуяларынан таасир берет.

**Гавай вулкандары** азыркы активдүү Килауэа вулканы менен дүйнөгө белгилүү. Гавай вулкандык улуттук сейил багы Гавай аралдарында жайгашкан. Океан көндигинин ортосунан кургактыкты пайда кылган миң жылдык вулкандык активдүүлүгүнүн негизинде, бул аябай кооз жердин укмуштуу экосистемасы түзүлгөн. Жер шарынын эң активдүү Килауэа вулканында сулуулуктун кудайы Пеле жашайт деп айтышат. Анын чачтарын жана ый жаштарын, жипке окшош же тамчылардын түспөлүн алыш катып калган лаванын издериндей байкалат. Бул сейил багында башка көп кооз вулкандар да бар.

Америка кошмо штаттарында **Гумбольт-Редвуд** деп аталган таптакыр башкacha сейил багы бар. Сан-Франциско (Калифорния штаты) шаарынын тундук тарабынан 23,5 мин гектар жерди ээлеп турат. 1968-жылы Американын Президенти Л. Джонсондун буйругу менен Джедеди-



Гумбольт Редвуд улуттук сейил багы



Ниагар шарқыратмасы

Смит, Дель-Норте жана Прери-Крик сейил багынын Гумболт-Редвуд сейил багы күрүлгөн. Бул сейил бактын негизги ажайып жайы болуп секвойя дарагы эсептелет. Бул дарактар токой плантацияларын түзүп, өтө көп өсөт. Улуттук сейил багынын көпчүлүк жерлерин ээлеген секвойялык ландшафт дарактарынын бийиктиги менен көңүлгө зор таасирин тийгизет. Бул 2 мин жылдык дарактардын бийиктиги 30 кабат үйдүн бийиктигине тете болуп, 100 метрге жетет. Секвойя дарагынын латынча аталышы – семпервиренс, Американын Түндүк Калифорния жана Орегона штаттарында гана өсөт.


**Ниагара шарқыратмасы.** Бул шарқыратмага өтө көп жыл болду. Жаралтыштын мындан керемети ақыркы муз доорунун мезгилинде 10 000 жыл мурун пайда болгон деп окумуштуулар айтышат. Мындан куракка жетиштин өзү эле урмат-сыйга алып келет. Суусунун курамынын өзгөчөлүгүнөн шарқыратманын суусу жашыл түскө ээ. Бул жерде өтө көп акиташ жана сланецтер болгондуктан ка-

ныккан кошумча түс берет. Көбүктөрүнүн түсү да башкача өндөнет, алар деңиз көбүктөрүнө окшош кошумча күрөң түстү берип турат. Суунун өтө чоң күч менен урунуп ағып келүүсүнүн натыйжасында, ылай, чополорду ағызып, кошумча түс пайда кылат.

Вашингтон штатынын түштүк-батыш тарабында, **Олимпик** жарым аралынын территориясында 1938-жылы негизделген Олимпик аттуу улуттук сейил багы жайгашкан. Көп жылдар бою адамдардан бөлүнүп тургандыгынын натыйжасында биологиялык ар түрдүүлүк пайда болгон жана ошонусу менен дүйнөгө таанымал болгон. Азыркы күнгө чейин Олимпикте планетанын бир да жеринде кездешпеген 15 кууш эндемикалык жаныбарлардын жана 8 өсүмдүктөрдүн түрлөрүн көрүүгө болот. Ошондуктан Олимпик убакыт өткөрүүнү билген ботаниктердин жана зоологдордун көңүлүн өзүнө бурагат. Корук территориясы аркылуу лосостор кенири орун алган көп дарыялар агат. Эң белгилүү Хох дарыясы Хох токоюн аралап ағып



Ансель Адамс коругу



Флай гейзери

өтөт. Олимпик сейил багынын пляжы турбидит аттуу геологиялык түрлөрү менен көрүнүктүү.

Невада штатындагы **Блек-Рок** чөлүндө кара кумдун үстүндө Американың өзгөчө геотермалдык жана вулканалык жаратылыш обьектилери жайгашкан. Блек-Рок – бул шордуу жер, узундугу 110 км жана туураасы 32 км болгон акпаган көл. Бул чөлдө уникалдуу Флай гейзери да бар, анын термалдык суусундагы балырлар минералдардын көптүгүнөн түркүн түстүү болуп көзгө жагымдуу көрүнөт.

Калифорния штатындагы Сьерра-Невада тоолорунда 937 км<sup>2</sup> тоо өрөөнүн ээлеген **Ансель Адамс коругу**, Американын эң кооз жерлеринин бири болуп саналат. Бул жерде баары бар – ак мөнгүлүү тоолор, көлдөр, кристаллдай тунук муздак суулары бар дарыялар, кичинекей шаркыратмалар, адам колу тийбеген жапайы жаратылышы көз жоосун алат. Андан башка өзгөчө симметрияга ээ болгон бальзаттуу колонналары да бар.

## ӨСҮМДҮКТӨР ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮ


**Өсүмдүктөр дүйнөсү** АКШнын аймактарына жарааша салыштырмалуу айырмачылыктарга ээ. Мисалы Аляскада кебүнчө тундралык зона болгондуктан мохтор, илишайниктер өсөт, ал эми штаттын түштүк тарабында ийне жалбырактуу жана аралаш токойлору орун алган.

АКШнын түндүгүндө жыш өскөн аралаш токойлордо кызыл карагайлар, кайындар, эмэндер, ясендер, сикомор, секвойя дарактары өсөт. Түштүккө жакын жагында магнолия жана каучук чыгуучу өсүмдүктөрүн көрсө болот. Өлкөнүн батыш жагында ар кандай өсүмдүктөр, эн жерлер көп. Көбүнчө юккалар жана бадалдуу өсүмдүктөр өсөт.

Калифорнияда чапараль жана цитрус дарактары өсөт. Сьерра-Невадада секвойя токойлору жайгашкан. Индеецтердин чөреки уруусунун Секвойя аттуу жол башчысынын атынан коюлган. Секвойя дарактары

байыркы юр доорунда эле болгон жана Түндүк жарым шарында өтө чоң территорияларды ээлеп турган. Азыр ал дарактарды Калифорния жана Түштүк Орегона штаттарында гана көрсө болот. Бул жерлерде секвойя өзүн ынгайлуу сезет, себеби Тынч океандын келген дениз тумандары аларга жаккан нымдуулукту алып келет. Адатта секвойя дарагынын бийиكتиги 100 метрге

2004-жылы Улуттук фонд, дарактарды отургузуу күнүндө өзүнүн сайтында добуш берүү өткөздү. Жыйынтыгында жашоочулардын көпчүлүгү АКШнын символ-дарагы катары эмен (дуб) дарагын тандашты. Ошол эле жылдын ноябрь айында АКШ Конгресси ал даракты АКШнын символу катары бекемдеп кабыл алышты. АКШда алтымыштан ашык эмендин түрлөрү өсөт.



Бул тешик аркылуу кайсыл бир убакытта Йосемити өрөөнүнө ат арабаларын айдан өтүшкөн



Секвойя улуттук сейил багы- гигант секвойя дарагының негизги сактагычы




Америкалык кызыл эмен

жетет, диаметри 11 метрге чейин болот. Бул  
абдан соң дарактын орто жаши 4 миң жылга  
барабар. Секвойяның кабығы калың, булатту  
жана отко туруштуқ берет. Колунду тийгиз-  
сөң алаканың кабығына кирип бараткандай  
башкача сезим пайда болот.

Чыгыш жәэктеринин түндүгүндө  
ийне жалбырактуу жана аралаш токойлору  
бар. Ал токойлордон карагай, кедр, кызыл  
карагай лиссевенициаларды корсө болот.

**Жаныбарлар дүйнөсү.** Материк-  
тин климат зоналарына жараша АКШда  
ар кандай жаныбарлар бар жана көптөгөн  
жырткыч жаныбарларын да көздештирсө  
болот. Түндүктө багыштар (лось), аюулар,  
тыйын чычкандар, Аляскада – тюлендер,  
морждор. Ошондой эле түндүктө күрөң  
пеликандар, калифорния жорусу, үлүлчү



Күзгү тундра, Денали улуттук сейил багы, Аляска

айрык уйрук, ак баштуу суу бүркүтү, ылаачындар, жоголууга учурал жаткан америка турналары жашашат.

Тундрада чоң сүт эмүүчүлөрдөн өгуз же мускустук өгуз (мүйүздүү жапайы жаныбарлардын бир түрү) айырмаланып турат. Бул жаныбар салмактуу, күчтүү жана чыдамкай болот. Мурда бул өгүздөр Түндүк Американын тундрасын бүтүндөй ээлеп жашашчу, азыркы убакта Американын жана Гренландиянын арктикалык аралда-рында гана кездешет. Американын түндүк



Карибу

карибу бугулары көбүрөөк. Алар евразия жапайы түндүк бугуларынын түрүнө кирет. АКШда алардын 2 түрү учурайт: токойдо жашагандары жана тундурадагылары.

Чыгыш токойлорунда түлкүлөр, карышкылар, скунстар, гризли аюулары, кашкулактар жана көптөгөн канаттуулардын түрлерү көп жашайт. Мексика булуңун жәзектеринде экзотикалык канаттуулар (фламинго, пеликан ж.б.), аллигаторлор жана жыландар көп. Улуу түздүктөрдө ача түяктуулар, бизондордун үйүрлөрү дагы



Мускустук өгуз



Көп балдарды белине көтөрүп алуу – опоссумтарга тиешелүү өзгөчөлүк



Миссисипи аллигатору

көп кездешет. Тоолуу аймактарда тоо текелер, багыштар, ача мүйүздүү вилорогтор, аюулар, карышырлар кенири тараган.

Аралаш жана жазы жалбырактуу тоқойлорундун фаунасы тайганыкына жакын болот, алсак: күрөн аюулар, карышырлар, суусарлар, түлкүлөр, кундуздар, скунстар, америка кашкулактары, еноттор.

Ийне жалбырактуу тоқойлор үчүн бугулар, баштыкчанд келемиш түспөл – опоссум мүнөздүү келет.

Сойлоочулардан миссисипи таш ба-  
калары жана аллигаторлору жашайт. Узун-  
дугу 20 сантиметрге жеткен кургакта да,  
сууда да жашоочу өгүз-бакалары да кызык-  
тырат.

Кордильер тоолорунда гризли аюулары, карышырлар, сүлөөсүндөр, кашкулактар түлкүлөр бар. Жаңытропикалык аймактардан келген пумалар да кездешет. АКШнын түштүк-батышы сойлоочуларга кирген кескелдириктерге, жыландарга,

ошондой эле чаяндарга, уулуу тарантула жөргөмүштөрүнө өтө бай келет. Борбордук Американын жаңытропикалык аймактарында пумалар, ягуарлар жана оцелоттор (Америка ала мышыктарынын бир түрү) кездешет. Андан башка көптөгөн маймылдарды, кумурсачыларды (муравьед) жана чүткөрлөрдү (дикобраз) да көрөсүн.

Ал эми чөлдердө рептилиялар түрлөрү, майда сүт эмүүчүлөр жана кеми-  
рүүчүлөр орун алган.



Тарантул



Ак баштуу суу бүркүтү

Ак баштуу суу бүркүтү – чоң жырткыч канаттуусу. АКШ, Канада жана Мексикада жашайт. Бул бүркүттүн жүн-  
дөрүн жана тырмактарын индеецтер кийимдерине кооз жасалгалар катары колдонушаары белгилүү. Ак баштуу суу бүркүтү - күчтүүлүктүн, эрдиктин, эркиндиктин жана өлбөстүктүн символу деп эсептешет.

## ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ



**АКШ доллары** – Америка Кошмо Штаттарынын негизги акча бирдиги. Австралия, Канада, Сальвадор, Сингапур, Жаны Зеландия, Пуэрто-Рико, Панама, Соломон аралдары, Тайвань ж.б.ү.с. мамлекеттердин акча бирдиктери да доллар деген атты алып жүрүшот. Азыр 1, 2, 5, 10, 20, 50 жана 100 доллар наркына барабар болгон купюралар жана penny (1 цент), nickel (5 цент), dime (10 цент), quarter (25 цент), half dollar (50 цент), ошондой эле 2 жана 1 доллар наркындагы тыйындар айланууда. Тыйындардың өлчөмү алардын номиналына жаразша болбайт. Мисалы эң кичинекей америка тыйыны болуп (10 цент) номиналындагы монета 1 центтик тыйындан да өлчөмү боюнча кичинекей болот.

1 доллар – 100 центке барабар. Валютаны белгиси - \$. Тамгалуу коду – USD.

Негизги теориясы – Испан песосунан «\$» символу өздөштүрүлүп алынган. Бул тыйын күмүштөн жасалып, орто кы-

лымдагы Испанияда жана Түштүк Америкада жайгашкан, анын колонияларында соода-сатык иштеринде колдонулган. АКШнын акча бирдигинин белгиси «Р» жана «S» тамгаларынын чырмалышып биригүүсүнөн келип чыккан. Натыйжада экинчи тамганы биринчи тамганын үстүнө кооп жөнөкөйлөштүрүп жалпы белигини алышкан.

Долларды жасаган кагаздын курамы 25% зығыр жиби жана 75% пахта жиби түзөт, ошондуктан убакыт өткөн сайын ал кагаз саргарбайт. Кагаз, синтетикалык булалар менен күчтөлгөн (биринчи дүйнөлүк согушка чейин бул функцияны жибек буласы аткарған).

Банкнота жыртылып же жараксyz болуп иштен чыгышы учун аны 4 миң жолу бүктөш керек болот.



Нефть платформасы

Америка Кошмо Штаттары – экономикалык жактан дүйнөдө өнүккөн мамлекеттердин бири. АКШнын экономикалык өнүгүүсүнүн маанилүү өбөлгөсү болуп анын кен байлыктары эсептелет. Алардын көпчүлүгүнүн кору боюнча, дүйнөдө алдыңыз орундарда турат. Мисалы, Батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу АКШ көмүр, нефть, жаратылыш газы, уран, темир руда-

лары, молибден рудалары, фосфориттер, күкүрт кору боюнча биринчи орунда турат. Көп кен чыккан жерлерди иштелип бүтсө да, ушул күнгө чейин өлкөнүн чарбасынын географиялык сүрөтүнө чоң таасирин тийгизип келет.

Ошол эле убакта стратегиялык маанигэ ээ болгон илимге сыйымдуу тармактарын өнүктүрүү үчүн колдонулган никель, кобальт, вольфрам, марганец, хром, ниобий, tantal, платина, алмаз сыйктуу байлыктар АКШда жок. АКШ минералдык чийки заттардын 22 түрү менен толук камсыздалган, калгандарын башка жактан

Батыш өлкөлөрүнүн арасында нефтинин кору боюнча АКШ биринчи орунда турат (3,8 млрд.т), ал эми дүйнөдө сегизинчи-онунчук орунда. Нефть чыккан жерлердин жалпы саны 15 мингеге жакын жана алар 20 штатта жайгашкан.



АКШнын электроэнергетикасы



Пикап Форд F-150нүн чогултуусу

алууга аргасыз болушат. Бул медалдын бир эле бети. Ал эми экинчисинин мааниси: АКШнын жерлеринин 2/3 бөлүгү жеке менчиктерге тиешелүү. Ошондуктан кен байлыктарды изилдөө бир топ кыйынчылыктарды туудурат.

Экономикасын алсак, айыл чарба жана өнөр жай тармактары жогорку деңгээлде турат. Өлкө көмүр, жаратылыш газ жана нефть энергоресурстары менен жашы камсыздылган. Андан сырткары нефть, газ жарым-жартылай экспорттолот б.а. башка өлкөлөргө сатылат. Электроэнергия

өндүрүшү өтө чоң көрсөткүчтөргө ээ. Бул өндүрүштө АКШ дүйнөдө биринчи орунда турат.

Машина куруу жана метал иштетүү – америка өнөр жайларынын эң чоң тармактары болуп саналат. Ал тармактарда 40% ишке жараган өлкөнүн калкы эмтектенишет.

АКШда машина куруу тармактарынан башка кеме куруу тармагы алда канча артта турат, себеби дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн конкуренцияны жеңе албай келет. Кеме куруу тармагы негизинен түндүк-чыгышта жайгашкан.

Авиациялык өнөр жайлары «Боинг», «Юнайтед Текнолоджиз» жана «Макдоннелл-Дуглас» ири компанияларын дүйнөгө алып чыгышкан. Алардын ишканалары көптөгөн штаттарда жайгашкан. Айрыкча Тынч океан жәэктеринде, өзгөчө Сиэтл шаарында жакшы өнүккөн.

**Айыл чарба тармагында** болгону АКШнын 3% калкы алектенет. Бирок ага карабастан айыл чарба өтө маани-

Америка Кошмо Штаттарынын өнөр жайларынын эң маанилүү тармагы болуп – унаа (автомобиль) курулушу эсептөлөт. Өлкөнүн унаага болгон талаптарынын 2/3 син «Дженерал Моторс», «Форд Мотор» жана «Крайслер» корпорациялары камсыздандырып келишет.



Ковбойлор уй үйүрлөрүн айдап барагат



АКШдагы Boeing Everett заводу

лүү тармак болуп эсептелет. Айыл чарба өндүрүшү бөюнча дүйнөдө башка өлкөлөрдөн алда канча алдыда. Өнөр жайларга караганда бул чейрөде эмгек көрсөткүчтөрү тездик менен есүүдө. Айыл чарба өлкөнүн талаптарын толугу менен камсыздандырып гана тим болбостон, экспортко да жөнөтөт. Айыл чарбанын өнүгүүсүнө, орун алуусуна климаттык жана кенири жайылган жерлердин ресурстары негиз болот. Суулуу жерлер, жайыттар, иштөлүүчү жерлер АКШнын болжол менен жарым терриориясын ээлеп турат.

АКШда **мал чарбасы** негизинен бодо малдарды (сүт жана эт алуу максатта) жана канаттууларды багуук менен өнүккөн.

Дүйнөлүк соодада маанилүү ролду ойнойт. АКШнын Атлантика жана Тынч океандарына чыгуу мүмкүнчүлүгү башка көптөгөн өлкөлөр менен транспорттук, экономикалык байланыштарды түзүүгө жана өнүктүрүүгө жардам берет.

АКШнын сырткы экономикалык байланыштары өзүнүн масштабдары менен таң калтырат. Башка экономикасы өнүккөн өлкөлөрдөн, АКШнын сырткы соодасынын көлөмү алда канча көп экендиги анык.

АКШнын өтө чоң ички базары бар. Ал эми АКШнын сырткы соодасына Канада, Мексика жана Японияга окшогон кошуна мамлекеттер чоң ролду ойнойт. Бул өлкөлөр менен болгон сырткы соода айланышы 40% дан өйдө турат.

АКШ төмөнкү өлкөлөр менен тыгыз қызметташтыктада турат: Канада, Кытай, Мексика, Япония, Германия. Экспортко чыгуучу негизги товарлар болуп нефть, унаалар, самолёттор, вертолёттор, унаа тетиктери, компьютерлер, телекоммуникациялык жабдуулар жана медикаменттер эсептелет. Ал эми АКШнын сырттан сатып алган товарлары катары б.а. импорт товарлар төмөнкүлөр: нефть, өнөр жай, айыл чарба азыктары, компьютерлер, унаалар, унаа тетиктери, кенсе техникалары, телефондор, кийимдер, дары-дармектер, эмектер ж.б..



Уолл стриттеги брокерлер



Уолл-стрит -Нью-Йорк ишкердик кварталынын тарыхый финансалык болбору. Туристтердин арасында белгилүү болгон «Уолл Стриттеги өгүз».

## МАДАНИЯТЫ

Америка Кошмо Штаттарынын маданияты, өлкөнүн улуттук жана рассалык көп түрдүүлгүнүн таасири астында куралган. Ирландия, Германия, Польша, Италия өлкөлөрүнөн келгендер, Африканын кулдарынын тукумдары, ошондой эле американалык индеңстер жана Гавайя аралынын жергилиткүү адамдары эбегейсиз чоң таасир берип, «маданияттын аралашып кетүүсүнө» алып келди. Аралашуунун таасири астында белгилүү стереотиптер пайда болуп, жалпысынан баары биригип американын маданияттын мунөздөйт.

**Архитектура.** АКШнын архитектурасында ар кандай стилдер: азыркы учурдагы (фабрикалык, электр) жана өткөн кылымдагы стилдер (грек, роман) колдонулуп келген.

1860–1880 жж. арасында АКШда «фабрикалык стиль» деп аталган курулушту индустриализациялоо идеялары киргизилген. Азыркы учурдагы курулуштун негизин оодарган, темир-бетон деп аталган материал пайда болгон. Темир-бетондан жасалган биринчи имарат архитектор Уордтун долбоору боюнча 1873–1876 жж. курулган.

XIX кылымдын экинчи жарымында архитектурага темир жана чоон каркастары жана ошондой эле бышык жана салмагы боюнча жөцил болгон алюминий металлы киргизилет.

Каркастарды колдонуу менен көк мелжиген имараттар курулуп, анын мекени Чикаго деп эсептелинип келет.

Алгач бийик имараттарды куруу


Дүйнөдө эң биринчи көк мелжиген имарат Чикагодо 1885-жылы курулган Home Insurance Building Камсыздандыруучу компаниясынын 10 кабаттуу имараты курулуп, анын бийиктиги 55 метр гана жеткен.

боюнча Чикаго алдынкы орунду ээлэйт келген, бирок 1893-ж. бийиктиги 39метр-

ден ашык имараттарды курууга чектөө киргизилип, көк мелжиген имараттардын кийинки өнүгүүсү Нью-Йоркко таандык болгон.

Биринчи жүз кабаттуу имараттар өткөн кылымдын 30-жж. курулуп, ошол мезгилден баштап көк мелжиген имараттардын атаандашуусу пайда болот. Ар бир курулуш компаниясы атаандашынан да бийик көк мелжиген имараттарды куруу керектигин эсептеген. Мисалы Крайслер-Билдинг жана ЭмпайрСтейтБилдингтин ортосундагы атаандаштык

**Эмпайр-стейт-билдинг.** Бийиктиги боюнча дүйнөдө 30 орунда, АКШда бийиктиги боюнча 5 орундагы имарат: Дүйнө



Эмпайр стейт билдинг

нөдө 100 дөн ашуун имараттардын ичинен бириңчилдерден болуп курулган. Улуу депрессия убагында 14 айдын ичинде, 1931-ж. курулуп буткөн, 1972-ж Бүткүл дүйнөлүк соода борбору курулуп бүткөнгө чейинки аралыкта дүйнөдөгү эң бийик имарат болуп эсептелген, 2001-ж 11-сентябрда Бүткүл дүйнөлүк соода борбору кулагандан кийин 2013-ж. Нью-Йорктун эң бийик имараты катары белгиленген.

**Крайслер-билдинг.** АКШда бийиктиги боюнча 9 орунда; бийиктиги 305 метрден ашкан (1000 фунт) алгачкы имараттардан болгон: 1930-жылдан 1931-жж. га чейин Эмпайр –стейт –билдинг; болот каркастуу, кирпичтен курулган дүйнөдөгү эң бийик имарат болгон.



Крайслер билдинг

Американын маданиятын азыркы мезгилдеги цивилизацияга көп нерселерди берди- бул американын телеберүүсү жана киносу (дүйнө жүзүнө белгилүү «Голливуд»), бул блюз, джаз, хип-хоп, кант-

Көк мелжиген имараттардын көпчүлүгү Нью-Йоркто. Бийиктиги 180 метрден кем болбогон курулуу учурундагы имараттарды кошкондо 216дан ашуун, ал эми экинчи орунда бийиктиги 150 метрден кем болбогон курулуп жаткан имараттарды кошкондо 114 көк мелжиген имараттар бар. Учунчү орун Лос-Анджелесте бийиктиги 150 метрден кем эмес 25 көк мелжиген имараттар орун алган.

ри сыйктуу музыгадагы жаңы багыттар, бейсбол жана американлык футбол сыйктуу спорттун түрлөрү, бул массалык өндүруштөр (Фордтун конвеерлери), тез тамактануу ресторандары (Мак-Дональдс ж.б.), белгилүү суусундуктар жана азыктар (Кока-кола). Америкада бириңчилдерден болуп интернет жана массалык жөнөл машиналар пайда болот. Ушулардын баары азыркы мезгилдеги дүйнөлүк массалык маданияттын негизинде американлык маданият бар экендигин кабар берет.

АКШнын маданиятын изилдөөдө **америкалык музыка** чоң кызыкчылык туудурат. Ал өзүнө салттарды, стилдердин жана жанрлардын ар түрдүүлүгүн камтыйт. Бүгүнкү күндө американлык музыканын индустриясы дүйнөдөгү эң өнүккөн музыка катары эсептелет. Афроамериканецтердин музыкалык традицияларын блюз, джаз, рок-н-ролл, хип-хоп сыйктуу атактуу бағыттардын пайда болушуна түрткү берген.


Африканын фольклордук традициялары джаздын пайда болусуна себеп болгон. Бул стиль «каралардын» музыкасы менен «актардын» популярдык турмуштук, ырдап бийлей турган стилдердин айкашуусунда натыйжасында, АКШнын Түштүгүндө XX кылымда пайда болот. Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Гленн Миллер и жана башка – белгилүү джаз аткаруучулары келип чыккан



Фенимор Купер  
(1789–1851))



Вашингтон Ирвинг  
(1783–1859)



Марк Твен  
(1835–1910)



Теодор Драйзер  
(1871–1945).



Джек Лондон  
(1876–1916)

XVIII к. Америкада өзүнүң **адабиятты** пайда боло баштаган. Адабияттын калыптануу мезгили 19 к.башына туура келет. Америкалык адабиятта романтизм чоң ролго ээ болгон.

АКШда романтизмдин белгилүү өкүлү **Фенимор Купер** (1789–1851). Анын чыгармалары: «Могикандардын акыркысы», «Зверобой», «Лоцман», «Моникиндер» романы, памфлеттик трактат «Америкалык демократ» Тұндук Америкадагы көз каранды эместик үчүн болгон согуш жеңүндөгү тарыхый жана окуялуу роман. Ал бириңчилерден болуп американлык романтикердин арасынан Америкада гана эмес, Европада да популярдуулукка ээ болот.


Америкалык новеллистиканын негиз салуучусу болуп жазуучу-романтик **Вашингтон Ирвинг** (1783–1859) болгон. Анын чыгармалары: «Эскиздердин китеби» (1819–1820), «Саякатчынын аңгемелери», «Альгамбра». Америкалык «карьяя» юмористтик талкуулосу «Нью-Йорктун тарыхы» хроникасында баяндалған жана Х. Колумбун, Дж. Вашингтондун өмүр баяндарын жазған.

Ирвингтин чыгармаларына буржуазиялык сатирадык шылдындоо мүнөздүү. Американын адабиятында бириңчилерден болуп Ирвинг американлык фольклордун казынасына кайрылган.


Граждандык согуш убагында, 19 к. 60- жылдарында адабиятта демократиялык тенденциялар байкала баштайды. Легендарлуу жазуучу **Марк Твен** (1835–1910) АКШнын адабиятынын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон. Марк Твендин жардамы менен ошол мезгилдин таш боор жана аёсуз чындыкты чыгармаларында чагылдырган: «Том Сойердин жоруктары» (1876), «Канзаада жана жакыр» (1882), «Гекльберри



Луи Армстронг



Уильям Фолкнер  
(1897–1962)



Эрнест Хемингуэй  
(1899–1961)

Финндин жоруктары» (1884), «Король Артурдун Коннектикут короосундагы янкилдер» (1889) ж.б. Жазуучунун көпчүлүк чыгармалары тасмага тартылган.

Дүйнөгө белгилүү жазуучу **Теодор Драйзердин** (1871–1945) чыгармачылыгында реализм натурализм менен айкалышкан.«Керри эжеси», «Дженни Герхарт», «Гений», «Америкалык трагедия» сыйктуу чыгармалары коомдогу адамдын социалдык абалына арналган.

Реалисттик адабияттын өнүгүүсүнө жазуучу **Джек Лондон** (1876–1916), Нобель сыйлыгынын лауреаттary **Уильям Фолкнер** (1897–1962) жана **Эрнест Хемингуэй** (1899–1961) эбегейсиз чон салым коушкан.

АКШнын маданиятында XX кылымда жаралган киноискусство алдыңкы орунду эзлеп, ушул кылымдын 1920-жж. искусствоун өз алдынча түрү болуп калды. Дүйнөнүн бир да өлкөсүндө АКШдагыдан кино анчалык деңгээлде өнүккөн эмес: алсак фильмдердин өндүрүш техникасын мыкты деңгээлге жеткирүү, сценарийлерди иштеп чыгуу, актерлордун чеберчилиги, кинофильмдин жанрларынын анын сюжеттеринин көп түрдүүлүгү менен айырмаланып турат.


АКШда киноискусствоун жаралышы 19 к. аягына 20 к. башына таандык. Биринчи киносеанс Париже биринчи кино көрсөтүү болгондун кийин 4 айдан кийин 1896- ж. болгон.

Киноаппаратты АКШда **Томас Алва Эдисон** (1847–1931) ойлоп тапкан. Ал Нью-Йорктко өзүнүн кинофирмасын түзгөндөн

кийин, анын артынан башкалары пайда болот. Бул этаптагы картиналар бир – эки минут гана демонстрацияланып, хроникалдуу болгон.

АКШда киноискусствонун андан кийинки өнүгүүсүнө чон салымды режиссер **Дэвид Уорк Гриффит** (1875–1948) кошот. Анын фильмдеринде кинонун көркөм дааналыгын байыткан ири план, катарлаш монтаж, «тескери кадр» киргизилген.

ХХ кылымдын башында кино фирмалардын арасында кино өндүрүшүн монополизациялоо максатында атаандашуу жүрөт. Бул атаандашууда **Голливуд** жеңип



«Оскар» премиясын тапшыруу аземи


чыгат. Голливуд-кинофильмдерди жана кино жылдыздарын чыгарган эң ири фабрика. Ал жерде эң жакшы америка фильмине, өлкөнүн киносунда ар кандай областарда жакшы жетишкендиктерге ээ болгондорго, киноискусствого кошкон салымы боюнча эң белгилүү болгон «Оскар» премиясы ыйгарылат.

Белгилүү американалық актер **Чарльз Спенсер Чаплин** (1889–1977) – кинорежиссер, сценарист, композитор, продюсердик чыгармачылыгы менен дүйнөгө таанылган. Англиялык мюзик-холлдун сахнасында ойноп, 1913-жылдан баштап Чарли атту трагикомедиялык масканы түзүп, американалык кыска метраждуу тасмаларга тартыла баштайды. 1954 -жылы Чаплин дүйнөнүн премиясына татыктуу болгон.



Чарльз Спенсер Чаплин

Америкалык кинорежиссер аниматор, сүрөтчү продюсер жана актер **Уолтер Элайас Диснейдин** (1901–1966) чыгармачылыгы дүйнөгө белгилүү бол-



Уолтер Элайас Дисней

гон. Уолт кинематографиянын тарыхында музыкалык жана үн менен коштолгон мультфильмдердин жаратуучусу болду. Уолт Диснейге чоң ийгиликтерди Микки Маус алыш келет.

Ар кайсы мезгилдерде улуу чебер тарабынан көптөгөн «Алиса кызыктар өлкөсүндө», «Күлала», «Питер Пэн», «Үктаған сулуу», «Бэмби», «Пиннокио» сыйктуу белгилүү мультфильмдер жаралат. Уолт Дисней компаниясы убакыттын өтүшү менен империяга айланган.

Озүнүн өмүрүндө Дисней режиссер катары 111 фильмдерди тартып, 576 кинофильмдерге продюсер болгон. Киноискусство тармагындағы сицирген эмгектери «Оскардын» 22 премиясына жана Ирвинг Тальберг атындағы премияга татыктуу болгон.

Диснейде ата-энелер балдары менен бирге ойной турган оюн-зоок сейил багын куруу идеясы болгон. Кинопродюсер өзүнүн күялышын 1955-жылы иш жүзүнө ашырып, Калифорния штатында Анахаймде «Диснейлендин» алгачкы ачылуу аземин еткөргөн.

## ТУРИЗМ

АКШ территориясы боюнча төртүнчү, ал эми калкынын саны боюнча үчүнчү орунду ээлеген өнүккөн өлкө. АКШ дүйнөдөгү эң ири экономикага ээ. Бирок туристтик бизнестин өнүгүүсү боюнча Европадан бир аз артта калат. Жылына өлкөгө 50 миллиондон ашуун адамдар келет. АКШда туризм экономиканын эң ири тармагы катары чет өлкөдөн да Кошмо Штаттан да келген миллиондогон туристтерге кызматтасат.

Кошмо Штаттар зор жана табигый рекреациялык ресурстарга бай, алардын негизинде туристтерге кызыкчылык түрдүрган эң чоң райондор пайда болгон. **Деніз жәэгиндеги туризм** эң ири Гавайи, Калифорния, Флорида сыйктуу райондордо жакшы өнүккөн. **Тоо туризми** батыш тараптагы штаттарда жакшы өнүгүп, алардын ичинен эң жагымдуу район катары Аскалуу тоолор району эсептелет. **Көл жәэгиндеги штаттар** туристтерди өздөрү-

нүн укмуштай көлдерү менен кызыктырат. АКШда кайталанғыс касиетке ээ болуу менен көпчүлүк туристтерди кызыктырган 50дөй улуттук сейил бактары бар. Туристтер арасында атактуу сейил багы катары Йеллоустон, Йосемитский, Глейшер, Секвойя эсептелет.

Туристтер АКШга анын жаратылышинын көрүүгө гана келбестен, шаарларын, тарыхый эстеликттерин, көңүл ачуу жерлерин да көрүүгө келишет. Ушулардын баары американлыктардын өздөрүнө да кызыктуу болуу менен, эс алуу жерлерге көп келишет.

XX кылымдын башында автоунаалардын көбөйүүсү менен өлкөнүн көпчүлүк жашоочуларына өз алдынча саякатка чыгуу женил болуп калды. Эс алуунун атактуу түрү болуп өлкөнүн алыссы жерлерин көрүүгө ынгайлую болгон трейлери бар автоунаа эсептелет.

АКШнын территориясында ички ту-



Гавайя-тұбөлүк жайдын королевствосу



Аспен – лыжа спорту менен белгилүү болгон Колорадо штатында гы шаар

ризм басымдуулук кылат, ал эми чөт жактан келгендердин негизин Мексикадан, Бразилиядан, Канададан келген туристтер түзөт. Акыркы жылдары Европадан жана башка өлкөлөрдөн келген туристтердин саны көбөйдү.

АКШда туристтерди кызыктырган кызыктуу, улуттук сейил бактар, тарыхый жерлерин, инк, ацтек, майя империяларынын эски шаарларын көрүп чыгууну камтыйт.

Америка жөнүндө маалымат алуулуу саякаттардын спецификалык өзгөчөлүгү болуп этнографиялык экспедицияларга катышуу болуп саналат. Экспедицияда индейцтердин жашаган жерлерин, инк, ацтек, майя империяларынын эски шаарларын көрүп чыгууну камтыйт.

Дүйнөдөгү атактуу музейлердин онунун төртөөсү АКШнын территориясында жайгашкан. Нью-Йорктогу Метрополитен, Лос-Анджелестеги Гети музейи, Чикагодогу искуство институтунун музейи жана Вашингтондун Улуттук галереясы.

Азыркы мезгилде туристтерди оюн-зоок сейил бактары, фестивалдар, кумар оюндарынын борборлору, гольфтор үчүн талаалар, тарыхый эстеликтер, мейменканалар, музейлер, ресторандар, СПА-комплекстер кызыктырат. Алардын көпчүлүгү Лас-Вегаска барууга кызыгышат.



Нью-йорк- АКШнын эң чоң жана дүйнөлүк денгээлдеги мегаполиси

## АТАКТУУ АЖАЙЫП ЖЕРЛЕРИ

АКШ табигый да, колго жасалган да атактуу ажайып кызыктуу жерлерге бай. Бул өлкө өздөрүнүн масштабдары жана рекорддору менен таң калтырат. Америка колония мезгилиндеги жана колонияга чейинки мезгилдеги тарыхка, салттарга, байлыктарга, тарыхый эстеликтеге, озгөчө архитектуралык имараттарга бай.


**Меса-Верде** – Колорадо штатынын түштүк батыш тарабында жайгашкан, Американын кызыктуу жана укмуштуу улуттук сейил бактарынын бири. Сейил багын индеец уруулары тогуз кылым мурун курган аскалуу турак жайлардын айланасына курушкан. 1976-жылы Меса-Верде ЮНЕСКО нун тизмесине киргизилген.

Байыркы пуэбло элиnen чыккан индеец уруулары көп кылым жашашкан. Алар аңчылык, айыл чарба, негизинен маисти өстүрүү менен алектишикен. Топрактан жасалган үйлөрдө жашаган

индеецтер тарабынан 17-кылымда Меса-Вердин боорунда таң каларлык турак жайлар курулган. Азыркы мезгилде ал планетага белгилүү болгон АКШдагы эн ири аскалуу имараттардын комплекси катары эсептелинет. Пуэблолор XIII кылымда бул жерди катту кургакчылкыткан кийин таштап кетишкен.

1906-жылы АКШнын президенти Меса-Вердеге улуттук сейил бак наамын берген. Белгилүү швед окумуштуусу Густав Норденшельд байыркы курулуштарды тонобостон, сактап, жүргүзгөн изилдөөлөрүнүн жардамы менен ушул наамга ээ болот. Анын аракеттинин жардамы менен бул тарыхый эстеликтер бүткүл дүйнөгө белгилүү болот.


**Капитолий** – Вашингтондо Капитолий дөбөсүндө АКШнын Конгресси орун алган жер. 1793-жылы 18-сентябрда Джордж Вашингтон тарабынан Капито-



Меса-Верде

лийдин биринчи ташы коюлат. Имараттын курулушунда архитекторлордун бир канча муундары эмгектенген. 1800-жылы ноябрь айында Конгресс биринчи жолу Капитолийдин курулуп бүтө элек имаратында чогулат.

Азыркы мезгилде Капитолий аяны 53 га жакын сейил багы менен курчалган, анда болжол менен 540 бөлмө бар. Капитолий Вашингтон Монументи жана Линкольн Мемориалы менен 1800 метрлик Улуттук аллея аркылуу байланышат. Парламенттин борборунун чыгыш тарабында Конгресстин Китеңканасы жана Жогорку соттун резиденциясы орун алган.




Ак үй – Вашингтон, АКШ

**Ак үй-АКШнын президентинин резиденциясы.** Ак үй – АКШнын кызықтуу жерлеринин бири, анткени ал АКШнын президентинин расмий резиденциясы. Ак үй Колумбия округундагы Вашингтондун түндүк батыш тарабында Пенсильвания-авеню 1600 дарегинде жайгашкан.

АКШнын президентинин келечектеги резиденциясынын биринчи ташы 1792-жылы 13-октябрда коюлган. Архитектор Джеймс Хобан тарабынан жаңы классикалык стилде курулган. Курулушка негизги материал болуп вирджиниялык кум таш колдонулат. Кум таш көндөйлүү материал болгондуктан, курулуш бүткөндөн кийин анын дубалдары акитаشتын, түрүчтүн желиминин, казеиндик жана коргошундун арапашмаларынан жасалган. Ошонун натыйжасында имарат ак түскө ээ болуп, Ак үй деп аталып калган.

**Линкольндуун Мемориалы** – шаардын борборундагы Улуттук аллеяда жайгашкан Вашингтондогу эн кызыкуу жерлердин бири.

АКШнын 16-президентинин айкели имараттын так ортосунда орнотулган. 36 колонна Линкольн каза болгондун кийинки Союздун курамына кирген штаттарды билдиret. Имараттын сырткы дубалдарында 1922-жылы мемориал курулуп бүткөн мезгилдеги АКШГа кирген 48 штаттын аттары чегилген. 1959-жылы АКШнын курамына Аляска менен Гавайя кошуулгандан кийин, мемориалдын кире беришинде алардын аттары менен жазылган такталар орнотулат. Мемориалга болжол менен жылына 6 млн туристтер келет.



Линкольндуун мемориалы

**Конгресстин Китеңканасы** екмөт органдарын, изилдөө мекемелерин, илимий кызметкерлерди, жеке фирмаларды, өнөр жай ишканаларын, мектептерди төйлейт. Китең басылып чыккан мезгилден тартып китеңканада 5500дөн ашуун өзгөчө




АКШнын конгрессинин окуу залы

коллекцияга ээ. Конгресстин китепканасында 1460 окурмандарды кабыл алган 18 залы бар.


Китепканада 470 тилде 30 млндон ашунн китечтептер бар. Эгерде материалдын көлөмүн санаарип форматына өткөрсө, аны сактоо үчүн 20 теребайт талап кылынат. Акырындык менен материалдын баары санаарип форматка өтүп, бүгүнкү күндө материалдын көлөмүн 10% га өткөрүлгөн.

**Эркиндик Статуясы** – дүйнөдөгү жана АКШдагы эң кооз статуялардын бири, аны «Нью-Йорктун жана АКШнын символу», «эркиндиктүн жана демократиянын символу» деп көпчүлүк учурда аташат. Манхэттендин түштүк аягынан болжол менен түштүк батыш тарабынан 3 км чакырымда Эркиндик аралында статуя жайгашкан. Эркиндиктүн кудайы оң колунда факелди ал эми сол колунда тактайчаны кармап турат. Тактайчада «JULY IV MDCCLXXVI» («4

июль 1776-жыл») жазуусу чегилип, көз карандысыздык Декларациясынын кабыл алган күнүн билдиret. «Эркиндик»



Эркиндик статуясы



Рашмор тоосу

статуясы бир буту менен үзүлгөн чыңжырдын жаңында турат.

Ачылган күнүнөн баштап статуя багыт берүүчү маяк катары да кызматтынан кылган. 16 жыл ичинде З кароочу кезек менен факелдин отун өчүрбөй карап келишкен.

**Рашмор тоосу.** Улуттук мемориал Рашмор тоосу, АКШнын белгилүү кооз жерлеринин бири болуу менен, өлкөнүн улуу тарыхын көп кылымдарга сактап калуу максатында, америка президенттеринин урматына курулган. Блэк-Хиллз (BlackHills), Түштүк Дакота тоолорунда жайгашкан мемориал, жылына 3 млн туристтерди өзүнө тартат. Монументти куруу идеясынын автору жергиликтүү тарыхчы Доан Робинсон.

Ебегейсиз чоң монументтердин скульптору болуп Гатсон Борглум эсептелет.

Алгачкы президент Джордж Вашингтон, көз карапандысыздык Декларациясынын авторлорунун бири Томас Джефферсон, өткөн кылымда өлкөнү кыйынчылык мезгилде башкарып турган Теодор Руз-

вельт, кулчулукту жокко чыгарган Авраам Линкольн урмат -сыйга татыган.

**Нью-Йорктогу борбордук сейилдеги багы** – дүйнөдөгү белгилүү сейил бактарынын бири. Ландшафттары табигый көрүнгөнү менен, анын баары колдон жасалган. Аянында бир канча спорт секциялары: конъки төбүү, хоккей, бейбол, футбол, баскетбол бар. Сейил багы жылына 40 мяндан ашык адамдарды кабыл алат.

Сейил бак 1859-жылы ачылган, бирок аны курууга эбегейсиз көп аракеттер жумшалган. 20жыл ичинде болжол менен 20 миндей жумушчулар көнтөгөн жерлерди короруп, 5 млн дарактарды отургузуп, сазга айланган жерлерди кургатып, жасалма көлмөлөрдү жасап, дандшафтын аскализу жерлерин жардырышкан.

**Бруклин көпүрөсү** – Бруклин менен Манхэттенди бириктирген магистраль катары гана эмес, Нью-Йорктун эң кооз жерлеринин бири катары да эсептелет. Көпүрөнү курууга 14 жыл сарпталып, 600ден ашуун адамдар иштеген. Ал ачылган мезгилде дүйнөдөгү эң узун, узундугу эки километрдөй асма көпүрө болгон. 130 жыл-

дык асма көпүрөнүн үстүнөн, күнүнө 150 000 транспорт каражаттары жүрөт.

Манхэттендин эң эле белгилүү жері катары **Таймс сквер** эсептелет. Бул жерде театр, кинотеатр, дүкөн, ресторандар жана көп сандаган жаркыраган жарнама дисплейлери бар. Таймс сквер сыйктуу жерлери үчүн Нью Йорктук эч качан укта-баган шаар катары көрүштөт. Бүгүнкү күндө бул аянтка дүйнөдөн көптөгөн адамдар көргөнү келет. Таймс сквер көптөгөн жарнама дисплейлери, көптөгөн ресторандар, дүкендөр, анын ичинде Уолт Диснейдин, «Toys 'R' Us» оюнчуктар дүкөнү менен өзгөчөлөнүп турат. Бирок көбүнчө туристтер Бродвейдеги шоуну көрүүгө келет.

**Голливуд** – бүткүл дүйнөгө кинопроизводстванын жүрөгү катары таанымал болгон Лос-Анджелестин району. Голливудду- кинофестивалдар өтүп, кинопремиилар ыйгарылып, көптөгөн киностудиялары бар кинофабрика катары көрүүгө болот. 1960 жылдан бери эң жакшы киноактерлордун аттары 1960-жылдан бери

чегилип, жылдызчалар орнотулуп белгилүү Жылдыздар Аллеясы (Даңқ Аллеясы) төшөлгөн. Аллея Голливуд бульварынын 15 кварталына жана Вайн стриттин 3 кварталына созулат. Тротуардын эки бетинде төң 2500 кызыл-кызғылт түстөгү латунь күносу бар 5 жылдыздуу жылдызчалар плиталарга орнотулган. Жылдыздын так ортосунда 5 категориянын бириң көрсөткөн лауреаттын аты жана эмблемасы көрсөтүлгөн: театр (театралдык маскалардын сүрөттөрү), радио (микрофон), музыка (фонограф), телеберүү (антенналары бар эски сыйналгы), кино (пленкалуу кинокамера). Жылына бул жерге 10 миллиондон ашуун туристтер келет.

Голливуд жана Лос-Анджелестин таанымал болгон эң кызыктуу жері – **Граумандын қытай театры**, анда кинематографтын таанымал адамдары бетонго өзүнүн колунун жана бутунун тактарын калтырышат. Бул жерде салттуу турдө дүйнөлүк дөңгөлдөгү жылдыздардын жана кинематографтын жактоочула-



Жаңы жылдагы Таймс сквер



Граумандын кытай театры

рын чогулткан голливуд фильмдеринин премьералары өтүп турат.

Голливуд бульварынын башка дагы белгилүү жери – «Оскар» премиясын тапшыруу аземи өткөн Kodak театры (Долби). Жыл сайын февраль айында бул жерде жуздөгөн журналисттер чогулуп, кызыл килемчелер салынат. Бирок күнүмдүк жашоодо театрдын кызыкчылыгы деле жок.

Уолт Диснейдин идеясынын ишке ашуусу – Америка Кошмо Штаттарынын

Калифорния штатындагы **Диснейленд оюн-зоок сейил багы**. Ал сейил бактардын арасынан биринчилерден болуп ачылып, 1955-жылы негизделген. Бул жерде бүткүл дүйнөдөн балдар гана эмес, чондор да бул жерде болууга кыялданышат. Курулган жылдан баштап ал «Диснейленд» деп аталып, 1998-жылы «Диснейленд сейил багы» деген наамга ээ болот. Бул сейил бактын куруу идеясы Уолт Диснейге кыздары менен оюн-зоок сейил багына келгенде келет. Өзүнүн көнешчисинин жардамы менен Анахаймадан алыс эмес жерден жер (аянты 65 га) сатып алат. Легендарлуу сейил бактын курулушу кийинки эле жылы башталат. 1955-жылы 17-июлда Диснейленддин ачылыши болот.

Оюн зоок сейил багында «өлкө» деп аталган тематикалык жерлерди салышкан: алсак, Башкы көчө, АКШ, укумуштуу окуялар дүйнөсү, Жаңы Орлеандын аянты, Чегара жанындағы өлкө, Жаныбарлар өлкөсү, Кыялдар өлкөсү, Миккинин аймагы, Уктап жаткан кыздын сепили.



Диснейленд

## МАЙРАМДАРЫ

Кошмо Штаттарынын жарапандары кандай жумуш жасашпасын барына олуттуу жана кылдаттык менен мамиле жасашат. Ал эми майрамдарды АКШда жалпы элдик сүймөнчүлүк менен майрамдашат. АКШда диний же дин менен аралашпаган күндергө туура келген майрамдардан сырткары өздөрүнүн көптөгөн майрамдары бар. Мындай чектелүүнүн себеби, өлкөнүн саясий түзүлүшү, АКШнын жашоочуларынын көп улуттуулугу эсептелет.

Мамлекеттик жогорку бийликтөр тарабынан белгиленген жалпы федералдык майрамдардан сырткары ар бир штат өзүнчө жарыялап чыккан майрамдар да бар.



Көз карандысыздык күнү

Мисалыга жалпы **мамлекеттик майрамдарга** Жаңы Жыл, Мартин Лютер Кингтин күнү (январь айында), Көз карандысыздык күнү (4 июль), Президенттер-



Хэллоуин Диснейлендде

дин күнү (февраль айында), Инаугурация күнү (20 январь), Эстөө күнү (май айында), Ардагерлер күнү (11 ноябрь), Эмгек күнү (сентябрда), ал эми **диний** – ноябрдын аягында Ыраазычылык билдириүү күнү жана 25 декабря Рождество.

АКШнын көптөгөн жарандары дүйнөлүк христиандар коомуна кошуулуп **Пасханы**, Бардык ыйыктардын күнү – **Хэллоуини** белгилешет. Төрт жылда бир жолу келүүчү АКШнын Президентин шайлоого байланышкан **Инаугурация күнүнөн** башка майрамдар жылына белгиленет. Андан сырткары штаттардын баарында федералдык бирдиктиң уюшулган күнүн урматтаган өзүнчө майрамдар, мисалы 31-октябрда Невада штатында ушундай максаттыгы салтанаттар өткөрүлтөт.

Ошондой эле американыктар башка себептер менен деле салтанаттарды өткөрүштөп-өлкөнүн календары көптөгөн кызыл менен белгиленген диний, маданий, тарыхый, этникалык, спорт майрамдарга толуп кеткен. Америкалыктардын майрамына бул өлкөнүн территориясында ирланд коомунун колдоочусу – **Быйык Патриктиң күнү** кошулат. Ал күнү иштетүүчүлөр ирландыктарга эс алууга уруксат берип, американыктар сый көрсөтүү максатында жашыл кийинищет.

Француздардан келип чыккан американыктар Улуу пост алдында акыркы шейшембى күнү – **Марди-граны** белгилешет. Бул күнү француз общиналары көп болгон Жаңы Орлеан жана Луизианада кооз жана шаан-шөкөттүү параддар өтүп турат.

Мексикалыктар болсо 1862-жылы Пуэблонун жанында Мексика француздарды жецип чыккан 5-май күнү **Чинко-де Майону** белгилешет. АКШда ушул сыйктуу этникалык майрамдар көп кездештөт. Өлкөдө улуттун американык салтанат юмор түрүндө белгиленет. 2-февраль күнү өлкө боюнча чынында эле «**Суур күнү**» майрамдалат. Массалык маалымат каражаттарында таң аткандан баштап АКШнын эң акылсыз жашоочусун жарыялап, өкмет тарабынан расмий түрдө 1-апрелде **Күлкү күнүн** өткөрүштөт.

22 -апрелде **Жер күнүн**, 8-майда Эл



Энелер күнү

аралык аялдар күнүнүн 8 -марттын аналогу – **Энелер күнүн**, 19-июнда **Аталар күнүн** белгилешет.

Америка эл аралык феминизм кыймылдынын бешиги катары, аялдардын тең укукутуулук күнү, американык түстүү аялдардын жана АКШнын ишкөр аялдарынын күнүн майрамдашат.

Ашык болушкандардын күнү да унтуулган эмес 14 -февраль-Ыйык Валентиндин күнү. Ошондой эле расмий түрдө **Шириндиктердин күнү** (15-октябрь), хот-догдун жана килейген омлеттин улуттук күнү бар.

Ошондой эле олуттуу баатырдык окуяларды, мисалы, Вьетнам ардагерлер күнүн 30- апрелде, 14-июнда американык желектин кунун белгилеп, 6-августта Хиросимада жардырууда курман болгондорго жана Улуу Ата Мекендиң согуштун ардагерлерине сый-урмат көрсөтүштөт.



Суур күнү

## ТАМАК-АШЫ

Америка планетада озгөчө тамак ашы менен гана айырмаланбастаң, дүйнөнүн кулинардық борбору катары да эсептеслинет. Англиялық, жергиликтүү индейлер, испан, француз, италия, қытай, мексика жана башка элдердин тамак-аштары интернационалдык американлык ашкананы түзүштү. Улуттук тамак-аштар боюнча Американын ар бир бурчунда ресторандарды кездештируүтө болот.



Гамбургер

Америкалыктардын динамикалык жашоо темптерине байланыштуу коомдук тамактанууларынын сүйүктүү жерлери болуп кафе-барлар, фаст фуд тамактанган жайлар жана соода автоматтары.

Чоң өлкөнүн ар кандай райондорунда тамак-аштын өзгөчөлүктөрү да ар башка болот. Бул өзгөчөлүктөр ошол аймактын аба ырайна жана басымдуулук кылган этникалык топко байланыштуу.

Өлкөнүн түндүк чыгыш тарабы Британиянын жана кәэ бир батыш европалык өлкөлөрдүн салттарына кабыл болсо, түштүк штаттар африкалык жана жер ортолук ашкананын таасирине кабыл болгон (фритюрда бышырылган тоок эти, уй этинен шницельдер, жүгөрү унунан бышырылган таттуулар, крабдан даярдалган тамактар).

Түштүк батыш жана батыш тараптагы штаттар мексикалык кулинардык өзгөчөлүктөргө ээ: алсак, фахитас, такос, бур-

ритос, чили конкарне жана өткүр тамактар бар. Орто батыш тараптагы штаттарда болсо италиялык тамак-аштар басымдуулук кылат.

Тамакты даярдоодо американлыктардын колдонгон негизги азыктары болуп эт(көбүнчө уйдун), дениз азыктары жана канаттуулар (индейка, тоок). Гарнир катары жер-жемиштер: буурчактын түрлөрү, жүгөрү, спаржа, түстүү капуста (бууга бышырылган кочандуу эмес), катрошканын ар кандай түрлөрү. Дан, макарондор гарнир катары кәэде гана колдонулат.

Бириңчи тамак катары женил сор-полор берилет, бирок бириңчи тамакты өтө эле жактырып иче беришпейт. АКШда наанды кәэде эле колдонушат.

Улуттук тамак-аштарга мүнөздүү өзгөчөлүк американлык континенттин жергиликтүү жашоочуларынын кулинардык салттарын колдонуу болуп эсептелет. Бул өзгөчөлүктөр буурчак, аш кабак, белгилүү клен сиробу, пекан жаңгагы, бататтар колдонулганында байкалат.

Тамак (эт, жер жемиш) көбүнчө туздуу, ошондуктан даамын чыгаруу учун ар түрдүү татымалдар сунушталат. Аларга сарымсак порошогу, мурч, мускат жангагы, корица, арахис майы жана башкалар.

Америкалыктардын тамактануусунун негизги элементи болуп McDonald's, BurgerKing, KFC сыйктуу фирмалары ар-



Макдональдс

кылуу сунушталган сэндвич, бургер, картошка фри сыйктуу фастфуддар.

Фастфуд тармагына алгачкы жол салуучу болуп WhiteCastle компаниясы – 1923-жылы Канзас штатында ресторон ачышкан. «fast-food» тез тамактану термини американалыктардын күндөлүк турмушунда 1951-жылы колдонула баштаган.

Эртең мененки тамакта сулунун же күрүчтүн боткосу, куурулган жумуртка, жүгөрүнүн хлопъялары, мюсли жана булочекалар. Экинчи тамакка (ланч) салаттар жана бутерброддун түрлөрүн колдонушат.

Эн ток жана тамакты даярдоодо көп убакытты талап кылган бул кечки тамактануу. Америкалыктар кечки тамакка улуттук тамактарды жасашат. Бул көмүрдө же духовкада бышырылган жөкө, каны бар ростбиф, фаршталган индейка (Ыраазылык билдиригендеги күнү сөзүз түрдө столдун үстүнө коюлат), чочконун кабыргалары.

Ошондой эле американалыктарда эттен даярдалган рулеттер, кактап бышырылган буурчактар, алма пирогдору жана сиробу бар куймактар популярдуу. Стейк-сиз жана ростбифсиз бир да салтанат етпөйт. Вегетарианецтер үчүн да чоң ассортимент бар.

Америкалыктар суусундуктун ар


кандай түрлөрүн колдонот. Ар кандай мөмө-жемиштин ширелери жана сүт коктейлдерин жактырып ичишет. Чайды болсо муз менен муздатылган турде ичип, лимон же сүт менен аралаштырат. Бугунку күндө кола суусундугу эн популярдруу.



Стейк



«Кока-Кола» суусундугу 8-майда 1886-жылы Атлантада (Джорджия штатында) фармацевт Джоном СтитПембертон тарабынан ойлоп чыгарылган. Жаңы суусундуктун атынан коллиграфияны жакшы билген Пембертондун бухгалтери ойлоп чыгып, «Coca-Cola» сөзүн фигурадуу тамгалар менен жазганы азыркы күнгө чейин суусундуктун логотиби катары колдонулат.



Ыраазылык билдиригүү күнүндөгү индейка

250c